

Бишкек шаары
2006-жылдын 7-августу N 151

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОДЕКСИ

Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодекси

I бөлүм. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-глава. Балдардын укуктарын жана таламдарын коргоо жагындағы
мыңзамдар

2-глава. Балдардын укуктарын жана таламдарын ишке ашыруу
чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын милдеттери

3-глава. Балдардын укуктарын жана мыңзамдуу таламдарын коргоо
боюнча адистештирилген органдар

II бөлүм. БАЛДАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ТАЛАМДАРЫ, АЛАРДЫ ИШКЕ АШЫРУУНУН КЕПИЛДИКТЕРИ

4-глава. Балдардын укуктук статусу, төрөлгөндүгүн, жаарандыгын
каттоо

5-глава. Үй-бүлөлүк укук мамилелери жагынан балдардын укуктарын
жана таламдарын камсыз кылуу

6-глава. Билим берүү жагында балдардын укуктарын жана таламдарын
камсыз кылуунун негизги бағыттары

7-глава. Саламаттык сактоо жагында балдардын укуктарын жана
таламдарын камсыз кылуунун негизги бағыттары

8-глава. Социалдык жана эмгектик укук мамилелери жагында
балдардын укуктарын жана таламдарын камсыз кылуунун
негизги бағыттары

9-глава. Балдардын жеке мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктары

III бөлүм. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯ

10-глава. Ювеналдык юстиция

IV бөлүм. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

Ушул кодекс балдардын Кыргыз Республикасынын Конституциясында, Баланын
укуктары жөнүндө Конвенцияда, Кыргыз Республикасынын башка мыңзам актыларында
жана белгиленген тартипте мыңзамдуу күчүнө кирген эл аралык келишимдеринде каралган
укуктарынын, эркиндиктеринин жана мыңзамдуу таламдарынын негизги кепилдиктерин
белгилейт.

Кыргыз Республикасы балалык адам өмүрүнүн маанилүү этапы экенин тааныйт жана
балдарды коомдогу толук кандуу турмушка даярдоонун, аларда коомдук маанилүү жана
чыгармачыл жигердүүлүктү өнүктүрүүнүн, аларды жөгорку адептүүлүк салаттарга,
патриотизмге жана жаарандуулукка тарбиялоонун артыкчылыктуу принциптерине таянат.

I бөлүм ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

I-глава

Балдардын укуктарын жана таламдарын
коргоо жагындағы мыңзамдар

1-статья. Балдардын укуктарын жана таламдарын коргоо жагындагы мыйзамдардын негизги милдеттери

1. Балдардын жарандық, саясий, экономикалық, социалдық жана маданий укуктарын, мыйзамдуу таламдарын жана эркиндиктерин коргоо ушул Кодекстиң максаты болуп саналат.

2. Балдардын укуктарын жана таламдарын жөнгө салуу, балдардын укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуучу принциптерди жана аларды коргоо чараларын белгилөө, баланын укуктарынын кепилдик негиздерин түзүү, баланын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча тиешелүү органдардын жана уюмдардын иштеши, балдардын укуктарын сактоо жана коргоо жагында мамлекеттик жана муниципалдык органдардын компетенциясын жана алардын өз ара аракеттенүү тартибин аныктоо ушул Кодекстин милдети болуп саналат.

2-статья. Ушул Кодексте колдонулуучу негизги түшүнүктөр

Ушул Кодексте төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр колдонулат:

ар тараптан баа берүү - Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм тарабынан жүргүзүлүүчү баланын өмүр таржымалын жана анын керектөөлөрүн толук баалоо;

мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган - балдардын укуктарын жана таламдарын коргоо маселелери боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик башкаруу органы;

баланын аракетке жөндөмдүүлүгү - баланын өз аракети менен жарандык укукту алууга жана ишке ашырууга, өзү учун жарандык милдеттерди түзүүгө жана аларды аткарууга (жарандык аракетке жөндөмдүүлүк) жөндөмдүүлүгү;

турмуштук кризистик кырдаалга тушуккан балдар - ата энесинен кароосуз калган, ақыл-эсинин жана/же денебоюнун өнүгүүсүнүн кемчилиги бар, куралдуу жана улуттар аралык жаңжалдардын, экологиялык жана техногендик кыйроолордун, табигый кырсыктардын курмандыгы болушкан, качын үй-бүлөлөрдөн жана мажбурлап көчүрүлгөндөрдөн чыккан, экстремалдык шарттарда калган, зомбулуктун курмандыгы болушкан; түзөтүү колонияларында эркиндигинен ажыратылуу менен жаза өтөп жатышкан, атайын окутуутарбиялоо мекемелеринде жүргөн, түзүлгөн жагдайдын кесепетинен турмушу бузулган, жакыр үй-бүлөлөрдө жашаган жана мыйнай жагдайды өз алдынча же үй-бүлөсүнүн жардамы менен женип чыга албаган балдар;

балдар сойкулугу - баланы акы төлөө же ордун толтуруунун ар кандай башка формасы учун сексуалдык мунөздөгү иштерге пайдалануу;

балдар порнографиясы - баланы реалдуу же моделдештирилген ачык сексуалдык аракеттерди жасап жаткан баланы кандай гана болбосун баардык каражаттар менен ар кандай сүрөтке тартуу же сексуалдык максаттарда баланын жыныс органдарын ар кандай сүрөтке тартуу;

БИК - Балдар иштери боюнча комиссия;

УБКБ - Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм;

камкорчу (көзөмөлчү) - мыйзамда белгilenген тартипте камкорчулук жана көзөмөлчүлүк кылуу иш-милдеттерин жүзөгө ашыруу учун дайындалган адам;

камкорчулук (көзөмөлчүлүк) - сот тарабынан аракетке жөндөмсүз (аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген) деп табылган балдардын жана адамдардын укуктары менен таламдарын укуктук коргоонун түрү;

баланын укукка ээлиги - бала төрөлгөн учурдан тартып пайда болуучу жана өлүмү менен токтоочу жарандык укуктарга жана милдеттерге ээ болуу жөндөмдүүлүгү;

асыроочу үй-бүлө - баланы үй-бүлөгө тарбиялоого берүү жөнүндө келишимдин негизинде түзүлгөн үй-бүлө же мыйзамдарда белгilenген тартипте бала асырап алуучу үй-

бүлө;

камкордук көрүү планы - Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм тарабынан иштелип чыккан балага жана анын үй-бүлөсүнө (айланасындағыларга) ар тараптан баа берүүнүн негизинде баланы коргоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү кенири чагылдырган документ;

кызмат көрсөтүүлөр боюнча план - ошол Бөлүмдө баланын керектөөлөрүн камсыз кылуу максатында Үй-бүлө жана балдарды коргоо боюнча бөлүм тарабынан түзүлгөн, балдарды коргоо боюнча кызматтарды кенири чагылдыруучу ар жылдык план;

бала (балдар) - он сегиз жашка чыга элек жеке адамдар;

теришириүү - балдардын муктаждыктарын жана анын турмуш жагдайын, ошондой эле баланы коргоого көмөк болуучу зарыл кызмат көрсөтүүлөрдүн өлчөмүн алдынала иликтөө;

качкин бала - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык качын статусу берилген бала;

Үй-бүлө - никеден, туугандыктан, бала асырап алуу же балдарды тарбияга алуунун дагы башка түрлөрүнөн улам келип чыгуучу, үй-бүлөлүк мамилелердин чыңдалышына жана өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүгө кызмат кылуучу мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктар жана милдеттенмелер менен байланышкан адамдардын чөйрөсү;

Үй-бүлөлүк балдар үйү - жетим балдарга жана ата-энелеринен кароосуз калган балдарга коомдук-мамлекеттик камкордук көрүүнүн жана тарбия берүүнүн бир түрү;

баланын социалдык жактан көнүүсү - турмуштук оор кырдаалда калган баланын коомдо кабыл алынган жүрүм-турум эрежелери менен ченемдерине жигердүү ыңгайлашуу, ошондой эле психологиялык же моралдык жабыркоо кесепттерин жоюу процесси;

социалдык реабилитация - бала ажырап калган социалдык байланыштарды жана иш милдеттерин калыбына келтируүгө, ошондой эле жашоо-тиричилик чөйрөлөрүн толуктоого, ага камкордукту күчтөтүүгө багытталган мамлекеттик жана башка мамлекеттик эмес органдардын, уюмдардын жана мекемелердин иш-чараларынын комплекси;

балдарды сатуу - ар кандай акты же бүтүм аркылуу сыйакы же ар кандай башка ордун толтуруулар учун баланын ар кандай адам же адамдардын тобу тарабынан ар кандай башка адамга же адамдардын тобуна берилиши;

фостердик үй-бүлө - бала эрезеге жеткенге чейин аны белгиленген тартилте камкордукка же көзөмөлдүккө алуучу үй-бүлө;

ювёналдык юстиция - мыйзам менен келишпөөчүлүктө жүргөн 14төн 18 жашка чейинки балдарга карата көрүлүүчү иш-чаралардын системасы, ал сот адилеттигин ишке ашыруу жана социалдык реабилитациялоо маселелерин камтыйт.

3-статья. Балдардын укуктарын ишке ашыруунун негизги принциптери

Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси төмөнкүдөй принциптерге негизденет:

- мыйзамдарда бекемдөө менен баланын укуктары менен таламдарынын биринчи кезектүүлүгүн таануу;

- расасынын, өң-түсүнүн, жынысынын, тилинин, дининин, саясий же башка ынанымдарынын, улуттук, этностук же социалдык тегинин, мүлктүк абалынын, ден соолук абалынын же баланын төрөлүшүнүн, анын ата-энелеринин, мыйзамдуу өкүлдөрүнүн же кандайдыр башка жагдайлардын белгилери боюнча басмырлоого жол берилбөөсү;

- балдардын эң жакшы турмушун камсыз кылуу максатында аларды биринчи кезекте коргоону жана камкордук көрүүнү камсыз кылуу;

- коомдун тең укуктуу мүчөсү катары баланын укугун жана эркиндигин урматтоо жана камсыз кылуу;

- балага тиешелүү чечимдерди кабыл алууда анын пикирин милдеттүү түрдө эске алуу менен баланын өз пикирин билдириүү укугун камсыз кылуу;
- баланы денебой, моралдык зомбуулуктан, мазактоонун же кыянаттыктын, бардык түрлөрүнөн коргоону, ошондой эле камкордуктун жоктугунан же аяр эмес мамиле жасоодон улам ага карата эзүүнүн бардык түрлөрүнөн коргоону камсыз кылуу;
- баланы анын өнүгүү жөндөмдүүлүгүнө ылайык тарбиялоо боюнча жоопкерчилик тартуучу ата-энелердин жана аларды алмаштыруучулардын укуктары менен милдеттерин сыйлоо;
- балдарды толук кандуу тарбиялоону камсыз кылуу, алардын укуктары менен таламдарын коргоо, аларды коомдо жашоого даярдоо максаттарында үй-бүлөлөргө мамлекеттик колдоо көрсөтүү;
- ата-энелердин, алардын өкүлдөрүнүн жана коомдун балдардын укуктарына жана өзгөчө муктаждыктарына карата кулакдар болушун жана сезимтадыгын жогорулатуу;
- баланын укуктарын коргоо боюнча кызматтарды децентралдаштыруу, балдардын укуктары менен таламдарын коргоо чөйрөсүндө мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелердин ортосундагы өнөктөштүктүү камсыз кылуу;
- баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын бузуулар, ага залал келтириүү үчүн мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын, ошондой эле жарандардын жоопкерчиликтери;
- баланы коргоо боюнча чараларды көрүүдө анын этностук, диний жана маданий тегин эске алуу менен баланы камкордукка алуунун, тарбиялоонун жана билим берүүнүн туруктуулугун жана үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу;
- мамлекет, коом, үй-бүлө тарабынан баланын укуктары менен эркиндиктерин сактоо жана коргоо;
- ата-энелер менен аларды алмаштыруучу адамдардын баланын таламдарын жакшы камсыз кылууга өзгөчө көнүл буруу менен анын ойдогудай өнүгүшүн камсыздоо милдеттери.

4-статья. Балдардын укуктары менен таламдарын коргоо боюнча ченемдерди камтыган мыйзамдар жана башка актылар

1. Кыргыз Республикасынын балдардын укуктарын камсыз кылуу жагындагы мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясынан, ушул Кодекстең жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларынан турат.
2. Эгерде мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башкача эреже белгиленсе, эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

5-статья. Ушул Кодексти колдонуу чөйрөсү

Ушул Кодекс Кыргыз Республикасында баланын негизги укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын ишке ашырууга байланыштуу келип чыккан мамилелерди жөнгө салат жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу же убактылуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга тарапат.

Ушул Кодекс ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында балдардын укуктары менен таламдарын коргоодо иш алып барган мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, юридикалык жана жеке жактардын иш аракеттерин да жөнгө салат.

**Мамлекеттик органдардын балдардын
укуктары менен таламдарын ишке
ашыруу чөйрөсүндөгү милдеттери**

**6-статья. Балдардын укуктары менен таламдарын коргоо жагындагы
мамлекеттик саясат**

1. Балдардын укуктары менен таламдарын коргоо жагындагы мамлекеттик саясаттын максаттары төмөнкүлөр:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясында, Балдардын укуктары жөнүндө Конвенцияда жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларында жана белгиленген тартилте мыйзамдуу күчүнө кирген эл аралык келишимдерде караган балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын кепилдөө жана коргоо;

- ата-энелерде балдардын төрөлүшүнө жоопкерчилики тарбиялоо аркылуу жарандардын ден соолугу чың, көптөн көксөгөн баланын төрөлүшүнө карата аң-сезимдүү мамилесин калыптандыруу;

- балдардын укуктарынын, эркиндиктеринин төңчилигин жана таламдарын сактоону камсыз кылуучу улуттук жакшы каада-салттарды сактаган алгылыктуу гендердик өнүгүүнү кенири колдонуу жана жигердүү жайылтуу;

- балдардын укуктары менен таламдарын коргоо боюнча өбөлгөлөрдү жана шарттарды камсыз кылуучу ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү;

- балдардын дene бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептүүлүк жактан өнүгүшүнө, аларды патриотизмге жана жаарандуулукка тарбиялоого, ошондой эле баланын инсандыгынын коомдун кызыкчылыгындагы өнүгүүсүнө көмөктөшүү.

2. Балдардын укуктары менен таламдарын коргоо жагындагы мамлекеттик саясат жүргүзүү мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштеринин артыкчылыктуу тармагы болуп саналат.

3. Балдардын таламдарындагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу боюнча иш чараларды каржылоо республикалык жана жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын, ошондой эле бюджеттен тышкаркы булактардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын чектеринде ишке ашырылат.

**7-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн балдардын укуктары
менен таламдарын ишке ашыруу жана коргоо жагындагы
милдеттери**

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоодо төмөнкүдөй ыйгарым укуктарга ээ:

- балдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоо жагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты аныктоо;

- баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын камсыз кылуу, анын ден соолугун коргоо, тарбиялоо жана адептүүлүгү боюнча иш аракеттердин артыкчылыктуу бағыттарын тандоону ишке ашыруу;

- өз компетенциясынын чектеринде баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоону жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу;

- аймактык айырмачылыктарды эске алуу менен кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик минималдуу стандарттарын бекитүү;

- балдардын эс алуусун камсыз кылуу жана ден соолугун чындоо боюнча социалдык кепилдиктерди жана женилдиктерди белгилөө;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына финансыйк, уюштуруучулук, маалыматтык-усулдук жана башка жардамдарды көрсөтүү;
- балдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоо жагындагы мамлекеттик максаттуу программалардын аткарылышына жооптуу мамлекеттик органдарды аныктоо;
- балдардын укуктарын жана таламдарын өрөөнө балдардын укуктарын коргоо жагындагы мамлекеттик органдардын иш аракеттерин көзөмөлдөөнү ишке ашыруу;
- баланын укуктарын коргоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасы өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди аткаруу;
- баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча иш аракеттерди жүзөгө ашыруучу жеке адамдарга жана юридикалык жактарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү;
- Балдар иштери боюнча комиссия жөнүндө Типтүү жобону бекитүү;
- Баланын укуктарын коргоону ишке ашыруунун тартиби жөнүндө Типтүү жобону бекитүү;
- Балдарга кызмат көрсөтүү тармагында иштешкен уюмдарды аккредитациялоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Жобону бекитүү;
- Баланы үй-бүлөден тышкary жайгаштыруунун Тартибин бекитүү;
- Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн документтерин сактоо тартибин жана мөөнөттерүн бекитүү.

**8-статья. Билим берүү, илим жана жаштар саясаты тармагындагы
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын балдардын укуктары
менен таламдарын коргоо жагындагы милдеттери**

Билим берүү, илим жана жаштар саясаты тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- алардын ведомстволук баш ийүүчүлүгүнө карабастан билим берүү мекемелеринде балдардын укуктары менен таламдарын коргоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;
- билим берүү, илим жана жаштар саясаты тармагында балдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоону жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу;
- өз компетенциясынын чектеринде билим берүү тармагында Кыргыз Республикасынын ведомстволук ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу;
- билим берүү, илим жана жаштар саясаты тармагында баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча мамлекеттик максаттуу программаларды даярдоо жана ишке ашыруу;
- балдарды алардын укуктары жана милдеттери жөнүндө маалымдоо боюнча иш чарапарды жүзөгө ашыруу;
- балдардын укуктарын жана таламдарын коргоо жагында билим берүү, илим жана жаштар саясаты маселелери боюнча эл аралык макулдашууларды түзүү;
- балдардын арасында таркатылууга жатпаган басма продукциясын, аудио-видео жана башка продукцияларды жайылтуу боюнча ченемдик чектөөлөрдү белгилөө.

**9-статья. Саламаттык сактоо тармагындагы ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдын балдардын укуктары менен таламдарын
коргоо жагындагы милдеттери**

Саламаттык сактоо тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын

милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- балдарга оорулардын алдын алууну, дартты медициналык аныктоону, дарылоо-ден соолукту чындоо иштерин камтыган акысыз медициналык жардам көрсөтүү аркылуу сергек жашоо мүнөзүн камсыз кылуу боюнча иш чарапарды жүзөгө ашируу;
- алардын ведомстволук баш ийүүлөрүнө карабастан саламаттык сактоо мекемелеринде балдардын укуктары менен таламдарын коргоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашируу;
- Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган баардык балдарга медициналык жардам алууга укуктарын ишке аширууда бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берүү;
- саламаттык сактоо тармагында баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоону жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу;
- сергек жашоо мүнөзүн камсыз кылуу жагында өз компетенциясынын чектеринде Кыргыз Республикасынын ведомстволук ченемдик укуктун актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу;
- саламаттык сактоо тармагында баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча мамлекеттик максаттуу программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашируу;
- саламаттык сактоонун мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдары, ошондой эле жеке медициналык практика жүргүзүүгө лицензиясы бар адамдар тарабынан балдарга көрсөтүлүүчү медициналык кызматтардын сапатына жана жеткиликтүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүүнү ишке ашируу;
- балдардын укуктары менен таламдарын коргоону ишке ашируу, аларды дене бой, акыл-эсин, руханий, адептүүлүк жана социалдык жактан өнүгүшүнө көмөктөшүүчү турмуштук зарыл шарттарды камсыз кылуу;
- балдар арасында оорууларды жана өлүмдү азайтуу үчүн зарыл чарапарды көрүү;
- үй-бүлөнү пландаштыруу жана сергек жашоо мүнөзүн калыптандыруу маселелери боюнча алдыналуучу медицина тармагында санитардык - билим берүү иштерин күчтөтүү;
- саламаттык сактоо тармагында балдардын укуктары менен таламдарын камсыз кылуу максатында министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар менен өз ара аракеттенүү;
- балдарга ташбоор мамиле жасаган учурларда алардын укуктарын коргоо маселелери боюнча ўкук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү;
- баланын денсоолугун коргоо маселелери боюнча атайын адабияттарды, проспекттерди, бюллетендерди таркатуу аркылуу агартуучулук иштерди жүзөгө ашируу;
- саламаттык сактоо маселелери боюнча балдардын укуктары менен таламдарын коргоого багытталган эл аралык макулдашууларды түзүү.

10-статья. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо тармагында балдардын укуктары менен таламдарын коргоо жагындагы милдеттери

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо тармагындагы милдеттерине төмөнкүлөр тиешелүү:

- эмгек жана социалдык жактан коргоо тармагында балдардын укуктары менен таламдарын коргоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашируу;
- эмгек жана социалдык коргоо тармагында балдардын өзүлөрүнүн укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын ишке аширууга багытталган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу;
- эмгек жана социалдык коргоо тармагында баланын укуктарын, эркиндиктерин жана

мыйзамдуу таламдарын коргоого багытталган мамлекеттик максаттуу программаларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашируу;

- социалдык коргоо чөйрөсүндө мамлекеттик жардам алууга мүмкүнчүлүктөрү бар балдарга алардын укуктары жана милдеттери жөнүндө маалымат берүү боюнча иш чараларды жүзөгө ашируу;

- эмгек жана социалдык коргоо тармагында балдардын укуктары менен таламдарын коргоого багытталган эл аралык макулдашууларды түзүү.

11-статья. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын миграция жана иш менен камсыз кылуу тармагындағы милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- миграция жана иш менен камсыз кылуу тармагында балдардын укуктары менен таламдарын коргоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашируу;

- миграция жана иш менен камсыз кылуу тармагында балдар өзүлөрүнүн укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын ишке аширууга багытталган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуу;

- миграция жана иш менен камсыз кылуу тармагында баланын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоого багытталган мамлекеттик максаттуу программаларды иштеп чыгуу;

- жумушка орноштуруу чөйрөсүндө мамлекеттик жардам алууга мүмкүнчүлүктөрү бар балдарга алардын укуктары жана милдеттери жөнүндө маалымат берүү боюнча иш чараларды жүзөгө ашируу;

- качкындардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча иш чараларды жүзөгө ашируу;

- миграция жана иш менен камсыз кылуу тармагында балдардын укуктарын жана таламдарын коргоого багытталган эл аралык макулдашууларды түзүү.

12-статья. Кыргыз Республикасынын Омбудсменинин (Акыйкатчысынын) балдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо жагындағы милдеттери жана ыйгарым укуктары

1. Кыргыз Республикасынын Омбудсменинин (Акыйкатчысынын) милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- балдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо;

- мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары тарабынан балдардын укуктары менен эркиндиктеринин сакташына көзөмөл кылууну ишке ашируу;

- балдардын укуктары менен эркиндиктерин бузууларды алдыналуу жана аларды калыбына келтириүүгө көмөктөшүү;

- балдардын өзүлөрүнүн укуктары менен эркиндиктерин ишке ашируусунда басмырлоонун ар кандай түрлөрүнүн алдыналуу;

- балдардын укуктук маалыматтуулугуна көмөктөшүү.

Кыргыз Республикасынын Омбудсменинин (Акыйкатчысынын) ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр таандык:

- балдардын укуктарын бузуулар жөнүндө арыздар менен даттанууларды кароо жана балдар, ошондой эле башка адамдар тарабынан берилген арыздар менен даттанууларды

текшерүүнүн жыйынтыктары тууралуу арыз ээсине (арыз ээлерине) билдируү, балдардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын бузуу фактылары жөнүндө аларды тезинен кароо талабы менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына, анын ичинде прокурорго маалымдоо;

- кармалган балдар отурган жерге, балдарды алдынала кармоо жерине, балдар жазасын өтөп жаткан тиешелүү мекемелерге, балдарды мажбуrlап дарылоо жана кайра тарбиялоо мекемелерине каалаган убактарда баруу, ошондой эле аларды кармоо шарттары жөнүндө маалымат алуу жана көрсөтүлгөн мекемелерде алардын кармалып турусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу документтерди текшерүү;

- корголуучу адам макулдук берген шартта жана процесстик мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен баардык баскычтагы соттордун жыйналыштарына катышуу;

- ден соолук абалы же болбосо башка жүйөлүү себептер боюнча өз кызыкчылыктарын коргой алышпаган балдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жөнүндө арыздары менен сотко кайрылуу, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте жана учурларда соттук процесске жеке өзү же өзүнүн өкүлү аркылуу катышуу;

- балдардын укуктары менен эркиндиктерин бузуулар аныкталган учурларда тийиштүү органдарга тиешелүү чарапарды көрүү үчүн аракет кылуу актыларын жиберүү;

- тиешелүү мамлекеттик органдар, анын ичинде ыкчам-издөө иштерин жүргүзүүчү органдардын балдардын белгиленген укуктары менен эркиндиктерин сактоо абалын текшерүү.

2. Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчы) балдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо жагында "Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчы) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган башка ыйгарым укуктарды да ишке ашырат.

3-глава

Балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча адистештирилген органдар

13-статья. Балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо кызматтарын көрсөтүү боюнча кызмат системасын түзүүчү органдардын тизмеси

1. Балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча адистештирилген органдар төмөнкүлөр:

- балдардын укуктары менен таламдарын коргоо тармагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу атайын ыйгарым укуктуу орган;

- Балдар иштери боюнча комиссия;

- Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм.

2. Ушул статьяда саналган баардык органдар балдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын бузбоону текшерүү максатында балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо жагында иштеген уюмдарга эркин кириүү укугуна ээ.

14-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Балдардын укуктары менен таламдарын коргоочу атайын ыйгарым укуктуу органдын укуктук статусу жана компетенциялары

текшерүүнүн жыйынтыктары тууралуу арыз ээсине (арыз ээлерине) билдириүү, балдардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын бузуу фактылары жөнүндө аларды тезинен кароо талабы менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына, анын ичинде прокурорго маалымдоо;

- кармалган балдар отурган жерге, балдарды алдынала кармоо жерине, балдар жазасын өтөп жаткан тиешелүү мекемелерге, балдарды мажбурлап дарылоо жана кайра тарбиялоо мекемелерине каалаган убактарда баруу, ошондой эле аларды кармоо шарттары жөнүндө маалымат алуу жана көрсөтүлгөн мекемелерде алардын кармалып туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу документтерди текшерүү;

- коргууучу адам макулдук берген шартта жана процесстик мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен баардык баскычтагы соттордун жыйналыштарына катышуу;

- ден соолук абалы же болбосо башка жүйөлүү себептер боюнча өз кызыкчылыктарын коргой алышпаган балдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жөнүндө арыздары менен сотко кайрылуу, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте жана учурларда соттук процесске жеке өзү же өзүнүн өкүлү аркылуу катышуу;

- балдардын укуктары менен эркиндиктерин бузуулар аныкталган учурларда тийиштүү органдарга тиешелүү чарапарды көрүү үчүн аракет кылуу актыларын жиберүү;

- тиешелүү мамлекеттик органдар, анын ичинде ыкчам-издөө иштерин жүргүзүүчү органдардын балдардын белгиленген укуктары менен эркиндиктерин сактоо абалын текшерүү.

2. Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчы) балдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо жагында "Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчы) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган башка ыйгарым укуктарды да ишке ашырат.

3-глава

Балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча адистештирилген органдар

13-статья. Балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо кызматтарын көрсөтүү боюнча кызмат системасын түзүүчү органдардын тизмеси

1. Балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча адистештирилген органдар төмөнкүлөр:

- балдардын укуктары менен таламдарын коргоо тармагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу атайын ыйгарым укуктуу орган;

- Балдар иштери боюнча комиссия;

- Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм.

2. Ушул статьяда саналган баардык органдар балдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын бузбоону текшерүү максатында балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо жагында иштеген уюмдарга эркин кириү укугуна ээ.

14-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Балдардын укуктары менен таламдарын коргоочу атайын ыйгарым укуктуу органдын укуктук статусу жана компетенциялары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Балдардын укуктары менен таламдарын коргоочу атайын ыйгарым укуктуу органдын башкы милдеттери төмөнкүлөр:

- балдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоо жагында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;
- балдарды социалдык коргоо боюнча мамлекеттик минималдуу кызмат көрсөтүүлөрдү, аларды сактоонун жана мазмунун түшүндүрүүнүн мониторингин иштеп чыгуу;
- балдардын укуктары менен таламдарын коргоо жагында иштеген уюмдарды аккредитациялоо жана алардын иштерин көзөмөлдөө;
- Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн жылдык иш планын бекитүү;
- балдардын укуктары, ошондой эле БҮУнун баланын укуктары боюнча конвенциясынын жоболору жөнүндө коомчулукка маалымдоону жогорулатуу;
- Балдар иштери боюнча комиссиянын чечимдерине, анын ичинде балдар тарабынан берилген даттанууларды жана арыздарды кароо.

15-статья. Балдарга кызмат көрсөтүү жагында иштеген уюмдарды аккредитациялоо

Балдардын коопсуздугун жана жакшы турмушун камсыз кылуу үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган балдарга кызмат көрсөтүү жагында иштеген уюмдарды аккредитациялоону жүзөгө ашырат.

Балдарга кызмат көрсөтүү жагында иштеп жаткан уюмдардын кызмат көрсөтүүсү кенеш берүүнү, үй-бүлөлүк балдар үйлөрүн ачууну, фостердик жана башка кызмат көрсөтүүлөрдү өз ичине камтыйт.

Уюмдардын аккредитациядан өтүүсүн талап кылуучу кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

16-статья. Балдар иштери боюнча комиссиянын түзүмү, укуктук статусу жана милдеттери

1. Балдар иштери боюнча комиссия:

- райондук администрациялардын алдында - тиешелүү райондордо;
- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын алдында (мэриялар, шаар башкармалыктары) - райондук бөлүнүү болбогон тиешелүү шаарларда;
- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын алдында (мэриялар) - райондук бөлүнүүсү бар тиешелүү шаарларда түзүлөт.

2. Балдар иштери боюнча комиссия туруктуу иштөөчү жумушчу орган болуп саналбайт жана өз иштерин мезгилдүү негизде жүргүзөт. Балдар иштери боюнча комиссиянын иши туруктуу негизде иштеген, тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан түзүлгөн катчылык тарабынан уюштурулат. Балдар иштери боюнча комиссия жөнүндө жобо жана анын курамы көрсөтүлгөн комиссия түзүлгөн тиешелүү орган тарабынан бекитилет.

3. Балдар иштери боюнча комиссиянын курамына төмөнкүлөр кирет:

- ички иштер органынын өкүлү;
- билим берүү, илим жана жаштар саясаты органынын өкүлү;
- саламаттык сактоо органынын өкүлү;
- эмгек жана социалдык коргоо органынын өкүлү;
- райондук администрациянын же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органынын өкүлү;
- жарандык коомдун 4 өкүлү.

4. Балдар иштери боюнча комиссиянын милдеттери төмөнкүлөр:

- Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн баланын андан аркы тагдырын аныктоого тиешелүү (үй-бүлөдө калтыруу, асыроочу үй-бүлөгө берүү, ачык же жабык мекемеге жайгаштыруу) чечимдерин жактыруу;

- Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн асыроочу же фостердик үй-бүлөнү тандоого карата чечимдерин бекитүү;

- Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн иш аракетин көзөмөлдөө;

- баланы туура эмес ачык же жабык мекемеге жайгаштырган учурда бошотууну камсыз кылуу;

- Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн кызматкерлеринин иш аракеттерине, ошондой эле балдарга көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатына же балдардын укуктарын бузууларга карата арыздар менен даттанууларды кароо.

5. Балдар иштери боюнча комиссия өз иштери тууралуу балдардын укуктары менен таламдарын коргоо тармагындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга квартал сайын отчет берип турат.

6. Балдар иштери боюнча комиссиянын чечимине сот тартибинде даттанууга болот.

17-статья. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн укуктук статусу жана милдеттери

1. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөр:

- райондук администрациялардын алдында - тиешелүү райондордо;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын алдында (мэриялар, шаар башкармалыктары) - райондук бөлүнүү болбогон тиешелүү шаарларда;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын алдында (мэриялар) - райондук бөлүнүү болгон тиешелүү шаарларда түзүлөт.

2. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм ыйгарым укуктарына аларды түзүү кирген тиешелүү органдын түзүмдүк бөлүкчөсү болуп саналат. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм жөнүндө жобо тиешелүү орган тарабынан бекитилет.

3. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн милдеттери төмөнкүлөр:

- балдар арасында тартип бузуулардын алдыналуу жана болтурбоо;

- ата-энесинен каросуз калган балдарды жана ата-энеси тиешелүү тарбия бербеген жана жетиштүү камсыз кыла албаган балдарды аныктоо;

- кризистик кырдаалда калган балдардын абалын териштируү жана баа берүү;

- алдыналуу кызматтарын көрсөтүүнү, реабилитациялоону жана коомго реинтеграциялоону өз ичине камтыган кызматтар менен бирге кризистик кырдаалда калган балдардын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын коргоо боюнча кызматтарды көрсөтүү;

- эгерде ата-энелери белгисиз болсо, балага фамилия, ысым жана атасынын атын ыйгаруу;

- баланын муктаждыктарына баа берүүнүн жыйынтыктары боюнча ата-энелеринен камкордугусуз калган балдарды жайгаштыруу формаларын тандоо;

- Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн жылдык иш планын иштеп чыгуу;

- камкорчуларды, асырап алуучуларды, фостердик же багуучу үй-бүлөлөрдү тандоону ишке ашыруу;

- камкорчулук же көзөмөлчүлүк белгиленген балдардын эсебин алуу;

- жүктөлгөн милдеттердин аткарылышины камсыздоо максатында, камкорчулардын, асырап алуучулардын, фостердик же багуучу үй-бүлөлөрдүн иштерин көзөмөлдөө;

- камкорчуларга, фостердик же багуучу үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү;

- балдарга, жумуш берүүчүлөргө, ата-энелерге жана аларды алмаштыруучу адамдарга

балдардын эмгегин пайдалануунун уруксат берилген формалары жөнүндө маалымдоо;

- балдардын турак жай укуктарын коргоо жана зарыл учурларда аларды турак жай менен камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү;

- мамлекеттик камсыздоодогу тарбиялоочу мекемелерде, дарылоочу мекемелерде, калкты социалдык жактан коргоо мекемелеринде жана башка ушул сыйктуу мекемелерде балдарды багуунун, тарбиялоонун жана билим берүүнүн шарттарына көзөмөлдү ишке ашыруу;

- баланын укуктары менен мыйзамдуу таламдарын бузууга байланыштуу балдардын, ошондой эле уюмдардын кызмат адамдарынын жана жарандардын кайрылууларын кароо;

- тергөө, прокуратура жана сот органдарында балдардын таламдарын жоктоо;

- бала менен ата-энелердин ортосунда пикир келишпестиктер болгон учурда анын укуктары менен таламдарын коргоо үчүн баланын өкүлүн дайындоо;

- ата-энелерди ата-энелик укуктардан ажыратуу же андан ажыратпастан балдарды алып коюу үчүн сотко кайрылуу;

- ата-энелик укуктардан ажыратуу жөнүндө ишти соттук кароого катышуу;

- асырап алуунун негиздүүлүгү жөнүндө корутунду берүү аркылуу балдарды асырап алуу жолжобосуна катышуу;

- балдардын укуктары менен таламдарын коргоо жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга квартал сайын отчет берип туруу.

Үй-булөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм өзүнүн иш милдеттерин аткаруу үчүн контракттарды түзүү жолу менен башка уюмдарды тартууга укуктуу.

4. Үй-булөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн документтерин сактоо тартиби жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен белгilenет.

II бөлүм

БАЛДАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ТАЛАМДАРЫ, АЛАРДЫ ИШКЕ АШЫРУУНУН КЕПИЛДИКТЕРИ

4-глава

Балдардын укуктук статусу, төрөлүшүн, жарандуулугун каттоо

18-статья. Баланын укуктарын камсыз кылуу

Ар бир бала жакши турмушта жашоо үчүн зарыл болгон коргоо жана камкордук менен камсыз болууга тийиш. Мында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын ата-энелеринин, камкорчуларынын жана ал үчүн жоопкерчилик тартуучу башка адамдардын укуктары менен милдеттери көнүлгө алынууга тийиш.

19-статья. Баланын төрөлүшүн каттоо

1. Бала медициналык мекемеде төрөлгөн учурда, анын төрөлүү фактысын каттоо үчүн эки нускада төрөлгөндүгү жөнүндө маалымкат жазылып, анын бири энесине же атасына берилет, экинчиси бала төрөлгөн күндөн тартып беш күндүн ичинде баланын жашаган жери боюнча жарандык абал актыларын жазуу органдарына (мындан ары - ЗАГС) жиберилет.

Төрөлгөндүгү жөнүндө маалымкаттын бир көчүрмөсү төрөт үйүндө калат. Төрөт үйү баланын туулгандыгы жөнүндө маалыматты 20 жыл бою сактайт. Жыл сайын үстүдөгү жыл аяктагандан кийинки айдан кечиктирбестен төрөлүү фактысын каттоо журналы төрөт үйү жана райондук ЗАГС тарабынан архивдештириүү жана андан ары сактоо үчүн ЗАГСтын

борбордук архивине жөнөтүлөт.

2. Бала медициналык мекемеден сырткары жерде төрөлгөн учурда, врач же саламаттык сактоонун тиешелүү органы тарабынан ыйгарым укук берилген башка медициналык кызматкер ушул статьянын 1-пунктунда аныкталган тартиппе, бала төрөлгөн учурдан тартып 24 saatтын ичинде баланын төрөлүү фактысын бышыктаган маалымкат жазууга тийиш.

3. Баланын төрөлүү фактысын каттоодо андан ата-энелери баш тарткан учурда, маалымкатьын бир нускасы милдеттүү түрдө бала жибериле турган балдар мекемесине жөнөтүлөт.

4. Баланын ата-энеси, врач же саламаттык сактоо органдары ыйгарым укук берген медициналык кызматкер тарабынан ушул статьянын талаптарынын аткарылбашы көрсөтүлгөн адамдарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке кириптер кылат.

5. Баланын төрөлүүсүн каттоо, баланын тегин аныктоо, ошондой эле атасын аныктоо, баланын туулгандыгы тууралу күбөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

20-статья. Ысым алуу жана жарандуулук укугу

1. Ар бир бала төрөлгөндөн кийин дароо катталууга тийиш.

2. Ар бир бала өз ысымын жана жарандуулугун алууга укуктуу. Бала мүмкүн болушунча өз ата-энесин билүүгө жана алардын камкордугуна бөлөнүүгө укуктуу.

Баланын жарандыкты алуу жана өзгөртүү негизи жана тартиби "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен аныкталат. Баланын жарандыгын ырастоочу документ туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана/же паспорт болуп саналат.

3. Баланын ысымын, фамилиясын аныктоо, фамилиясын, атын жана атасынын атын өзгөртүү тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

21-статья. Баланын өз пикирин эркин билдириүү укугу

1. Ар бир бала өз пикирин эркин билдириүү укугунда ээ. Бул укук баланын социалдык, руханий жана моралдык бакубат жашоосуна, анын дene бой жана психикалык ден соолугуна көмөктөшүүчү ар кандай маалыматтарды жана ар кандай идеяларды издөө, алуу жана оозеки, жазуу түрлөрүндө берүү эркиндиктерин камтыйт.

2. Баланын мыйзамдуу өкүлдөрү жана ошондой эле ээлеген кызматы баланын укуктарын камсыз кылууга көмөктөшүүчү адам баланын курагын эске алуу менен ага маалыматтарды, түшүндүрүүлөрдү жана кенештерди берүүгө милдеттүү.

3. Баланын өз пикирин билдириүү укугун ишке ашыруу мыйзамдарда каралган учурларда, төмөнкүдөй максаттарда айрым чектөөлөргө дуушар болушу мүмкүн:

- башка адамдардын укуктары менен кадыр-баркын урматтоо;

- мамлекеттик коопсуздукту же коомдук тартиппи же Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун жана адеп-ахлагын коргоодо.

22-статья. Баарлашуу укугу

1. Өз көз карашын айта алууга жарактуу ар бир бала өз кызыкчылыктарына тиешелүү баардык маселелер боюнча баарлашууга укуктуу.

2. Баарлашуу укугу баланын кандай болбосун маалыматты, кенештерди суроого, өз пикирин билдириүүгө, эгер баланын пикири кабыл алынгандан келип чыгуучу натыйжалар

жөнүндө маалымдалуу укуктарын камтыйт.

3. Ар бир бала түздөнтүз өзү же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өкүлү аркылуу баарлашууга укуктуу.

23-статья. Ишеним жана дин тутуу эркиндигине укуктуулук

1. Ар бир бала каалаган динди эркин тутунууга же эч бир динди тутунбоого укуктуу.

2. Эч ким баланын, ошондой эле анын ата-энесинин, же аларды алмаштыруучу адамдардын макулдугусуз динин өзгөртүүгө же тигил же бул динди тутунууга мажбулоого акысы жок.

3. Динге ишенүү жана тутунуу эркиндиги мамлекеттик коопсуздуктуу, коомдук тартипти, калктын ыймандуулугун жана башка адамдардын негизги укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн зарыл учурларда гана мыйзамдын же соттун чечиминин негизинде чектелиши мүмкүн.

24-статья. Балдардын укуктарынын коргоо

1. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү тарабынан ишке ашырылуучу баланын укугун коргоо төмөнкү этаптарды камтууга тийиш:

- кырдаалды ар тараптан баалоо;
- баланын укуктарын коргоо боюнча иш чарапарды пландоо;
- чечим чыгаруу жана аны биротоло бекитүү.

Баланын укуктарын коргоону ишке ашыруунун тартиби жөнүндө типтүү жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөт тарабынан бекитилет.

2. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү кайрылуу болгон же баланын укуктарын коргоо зарылдыгы жөнүндө факты аныкталган учурдан тартып 30 күндүн ичинде баланын укуктарынын ишке ашырылышина жана анын үй-бүлөсүнө ар тараптуу баа берет.

3. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн абалга ар тараптуу баа берүүчү кызматкери баланы камкордукка алуу иш чарапарынын планын түзөт жана милдеттүү түрдө төмөнкү маселелерди чечет:

- ал бала Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн кызматтарына муктажбы;
- баланы үй-бүлөсүнө кайра кайыруу мүмкүнбү же аны үй-бүлөсүнөн сырткары жайгаштыруу керекпи;
- балага камкорчулук дайындоо, фостердик же асыроочу үй-бүлөгө берүү же асыроого берүүнү артыкчылыктуу тартипте кароо.

4. Баланы камкордукка алуу иш чарапарынын планы төмөнкү принциптерге негизделет:

- жашына жана жетилгендигине жараша баланын пикирин эске алуу;
- баланы андан ары ата-энелери, камкорчулары, көзөмөлгө алуучулары менен чогуу жашоосу мүмкүн болбогон учурларда ал туруктуу негизде жайгаштырылууга тийиш;
- балдар мекемесине жайгаштырганга караганда үй-бүлөгө жайгаштыруу артыкчылыктуу болуп саналат;
- бир туугандарды ажыратуу алардын кызыкчылыгы үчүн гана болууга тийиш;
- баланын улуттук, диний, маданий же тилдик тегин эсепке алуу;
- балага тийиштүү бардык маалыматтар жана кабыл алынган чечимдер ага анын жаш курагына жана жетилгендигине жараша жеткиликтүү формада түшүндүрүү;
- чечим мүмкүн болушунча тез арада кабыл алуусу жана баланын бейпилдигине жана кызыкчылыктарына зыян келтирбөөсү керек.

5. Баланы камкордукка алуунун планы Балдар иштери боюнча комиссиянын чечими менен 10 күндөн ашпаган мөөнөттө бекитилет. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн

кызматкари ушул статьяда белгиленген талаптарды аткарбаган учурда план толуктап иштеп чыгууга жиберилет.

6. Баланы өз үй-бүлөсүнөн башка жакка жайгаштыруу жөнүндө чечимге ата-энелери макулдук бербесе Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү ата-энелердин укуктарын чектөө же ата-энелик укуктан ажыратуу жөнүндө материалдарды сотко жиберет.

7. Баланын өмүрүнө жана ден соолугуна түздөнтүз коркунуч (күч колдонгон же психологиялык зомбулук, орой мамиле же эксплуатацияло жана башка учурларда) келген өзгөчө учурларда Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү баланын укуктарын коргоо жана аны үй-бүлөсүнөн башка жакка жайгаштыруу боюнча шашылыш чарапарды көрөт. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү көрүлгөн шашылыш чарапар жөнүндө прокурорго жана Балдар иштери боюнча комиссияга бир күндүн ичинде билдириет. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү З күндөн кечиктирибестен коргоого алуу планын түзөт жана материалдарды Балдар иштери боюнча комиссияга жана андан ары сотко жөнөтөт.

8. Баланы үй-бүлөсүнөн тышкary жакка жайгаштыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилчү өзүнчө Жобо менен аныкталат.

9. Балдар иштери боюнча комиссия Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн чечимдерин эки жолу жүйөсүз четке каккан учурда Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү мындай чечимдин үстүнөн баланын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жагындағы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өз алдынча даттанууга укуктуу. Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин үстүнөн соттук тартипте даттана алат.

25-статья. Балдарды сатуу, балдардын сойкулугу жана порнографиясы

1. Кыргыз Республикасында балдарды сатууга, балдардын сойкулугуна жана порнографиясына жол берилбейт.

2. Балдарды сатууга, балдардын сойкулугуна жана балдардын порнографиясына күнөөлүү, жана ошондой эле балдардын сексуалдык кызматтарынан пайдаланган жана балдардын порнографиясын тараткан адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган кылмыш-жазык жоопкерчилигине тартылышат.

5-глава

Балдардын үй-бүлөдөгү укуктук мамилелер
жагындағы укуктарын жана таламдарын
камсыз кылуу

26-статья. Баланын үй-бүлөлүк укук мамилелерге укугу

1. Ата-энелеринин биринен же экөөнөн төң ажыратуу баланын кызыкчылыгы үчүн зарыл болгондон башка учурларда ар бир бала үй-бүлөсүндө жашоого, ата-энесинин экөөнү төң билүүгө жана алардын камкордугуна алынууга, алар менен чогуу жашоого укуктуу.

2. Бала ата-энелеринен ушул Кодекстин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерине ылайык чыгарылган чечим боюнча анын пикирин эске алуу менен, анын эң жакшы кызыкчылыктары үчүн гана ажыратылышы мүмкүн.

3. Ата-энелери бөлөк жашаган, алардын никеси ажыратылган же бала үй-бүлөдөн башка жакка жайгаштырылган, баланы ата-энелеринин биринен же экөөнөн төң ажыратуу баланын кызыкчылыгы үчүн гана жасалгандан башка учурларда, бала өзүнүн ата-энелерин билүүгө жана алар менен баарлашууга укуктуу.

27-статья. Ата-энелердин жана аларды алмаштырчу адамдардын жоопкерчиликтери

Ата-энелер жана аларды алмаштырчу адамдар баланын толук кандуу өсүүсүнө, тарбиялануусуна, билим алуусуна, ден соолугунун чындалышына, үй-бүлөдө жана коомдо өз алдынча жашоого даярдануусуна зарыл шарттарды түзүүгө милдеттүү. Ата-энелердин экөөтен, же аларды алмаштырган адамдар баланын тарбиялануусу, тийиштүү турдө багылуусу, материалдык жактан жана турек жай менен камсыз болуусу үчүн кам көрүүгө бирдей милдеттүү.

Ата-энелердин же бала багуусунда турган аларды алмаштырчу адамдардын баланын мыйзамдуу укуктарын жана таламдарын бузулары, чектөөлөрү, ошондой эле баланын ден соолугуна жетиштүү кароону жүргүзбөгөнү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке кириптөр кылат.

Ата-энелери өлгөн, ата-энелик укуктан ажыратылган, ата-энелик укуктары чектелген, ата-энелери аракетке жөндөмсүз деп табылган, ата-энелери ооруган, ата-энелери узакка жок болгон, ата-энелери балдарды тарбиялоодон же алардын укуктарын жана таламдарын коргоодон качкан учурларда, анын ичинде ата-энелери өз балдарын тарбиялоочу мекемелерден, дарылоочу мекемелерден, калкты социалдык коргоо мекемелеринен жана башка ушул сыйктуу мекемелерден алуудан баш тарткан учурларда, ошондой эле ата-энелик багуусу жок болгон башка учурларда баланын укуктарын жана таламдарын коргоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык баланын кызыкчылыгында балдардын кызыкчылыктары үчүн иштеген Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнө жана Балдар иштери боюнча комиссияга тапшырылат.

Ата-энелер жана аларды алмаштыруучу адамдар баланы тарбиялоого, алардын билим алуусуна кам көрүүгө, баланын жаш курагына жана жөндөмүнө жараша анын аракеттерин башкарууга укуктуу жана милдеттүү.

Ата-энелик укуктар балдардын кызыкчылыктарына каршы ишке ашырылышы мүмкүн эмес. Балдардын таламдарын камсыз кылуу алардын ата-энелеринин же аларды алмаштыруучу адамдардын негизги камкордугу болууга тийиш.

Ата-энелер же аларды алмаштырчу адамдар ата-энелик укуктарын ишке ашырууда балдардын дene бой жана психикалык саламаттыгына, алардын адеп-ыйманлык өнүгүүсүнө залал қөлтириүүгө укуктары жок. Балдарды тарбиялоо ыкмалары баланы этибар албаган, катаал, орой, адамдык намысты басмырлаган мамилөгө, мазактоого же эксплуатациялоого жол бербөөгө тийиш.

28-статья. Балдардын муктаждыктарын канаттандыруу жолу менен аз камсыз үй-бүлөлөргө мамлекеттик (материалдык) жардам берүү

1. Ата-энелери же анын мыйзамдуу өкүлдөрү жетиштүү камсыздабаган ар бир балага мамлекеттик жардам берилет. Мамлекеттик жардамдын өлчөмү, берүүнүн тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылары менен аныкталат.

Жетим-балдар же ата-энелеринин камкордугусуз жана көзөмөлүсүз калган балдар мыйзамда белгиленген тартиппе мамлекеттин эсебинен багылат. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары камкордугунун формасына карабастан ар бир балага бирдей материалдык шартты камсыз кылууга тийиш.

2. Мамлекет жетим-балдарды, майып, ата-энелеринин камкордугусуз калган балдарды, согуштук аракеттердин, улуттар аралык жаңжалдын, табигый кырсыктардын,

эпидемиялардын, экологиялык кыйроолордун чөлкөмүндө калган балдарды, качкындардын жана аргасыз жер көтөрүндердүн балдарын кошумча жөнелдиктер менен камсыз кылат.

29-статья. Асыроо

1. Асыроо - бул өз үй-бүлөсүндө ата-энесинин камкордугунан ажырап калган баланын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоо чарасы.

2. Асыроо - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ишке ашырылат жана өз үй-бүлөсүндө ата-энесинин камкордугунан ажырап калган балдардын кызыкчылыгы үчүн, ошол балдардын укуктарын коргоонун ылайыктуу ыкмасы катары, ошондой эле балдардын кызыкчылыгы үчүн гана ишке ашырылат.

30-статья. Качкын балдардын укуктук статусу

Кыргыз Республикасында эл аралык жана улуттук мыйзамдарга ылайык качкын статусун алууну каалаган же качкын деп эсептелген, ата-энелери же ким болбосун башка адам коштоп жургөн балага ушул Кодексте жана адам укугу боюнча Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде жана макулдашууларда баяндалган коргоо жана жардамдардан ойдогудай пайдалануу укуктарын камсыз кылуу кепилденет.

31-статья. Качкындын үй-бүлөсүнүн бала мүчөлөрүнө качкындын статусун берүү

Эгер үй-бүлө башчысына "Качкындар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган негиздер боюнча Кыргыз Республикасында качкын статусу берилсе, анда алар чогуу жашаган шартта качкын статусу анын балдарына да таркалат.

Балдар Кыргыз Республикасында ата-энелерине кошулууга жана качкын статусун алууга укуктуу.

Кыргыз Республикасынын аймагында качкын статусу бар бала Кыргыз Республикасынын жарандарындай эле укуктардан пайдаланат жана ошондой эле милдеттерди тартат.

Ата-энелери же аларды алмаштыруучу адамдары жок учурларда Кыргыз Республикасынын качкын бала турган жердеги ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары анын ата-энелерин же туугандарын издөө чарапарын көрөт, материалдык, медициналык жана башка жардамдарды берет.

6-глава

Балдардын билим алуу жагындагы укуктарын жана таламдарын камсыз кылуунун негизги багыттары

32-статья. Баланын милдеттүү акысыз мектептик билим алуу укугун камсыз кылуу

1. Ар бир бала мамлекеттик билим берүү мекемелеринде акысыз мектептик билим алууга укуктуу.

2. Мамлекет башталгыч жалпы жана негизги жалпы билим алуунун милдеттүүлүгүн, акысыздыгын жана жеткиликтүүлүгүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарына ылайык жалпы орто билим алуунун акысыздыгын кепилдейт.

33-статья. Дене-бой жана акыл-эс өнүгүүсүндө жетишсиздиги бар жана өзгөчө муктаждыктагы балдар өздөрүнүн денебой акыбалына жана мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкталган мамлекеттик жалпы билим берүүчү жана башталгыч кесиптик билим берүүчү мекемелерде кепилденген акысыз билим алууга укуктуу.

1. Денебой жана акыл-эс өнүгүүсүндө жетишсиздиги бар жана өзгөчө муктаждыктагы балдар өздөрүнүн денебой акыбалына жана мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыкталган мамлекеттик жалпы билим берүүчү жана башталгыч кесиптик билим берүүчү мекемелерде кепилденген акысыз билим алууга укуктуу.

2. Мамлекеттик билим берүүчү мекемелерде жалпы негизде билим алууга жөндөмсүз денебой жана акыл-эс өнүгүүсүндө жетишсиздиги бар жана өзгөчө муктаждыктагы, балдар үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алардын дарылануусун, билим алуусун, кесиптик далярдыгын, социалдык ынгайлашуусун жана коомго аралашуусун камсыз кылуучу атайын топторду, класстарды же уюмдарды ачууну өз ичине камтыган өзгөчө шарттар түзүлөт.

34-статья. Ата-энелердин же аларды алмаштыруучу адамдардын билим берүү чөйрөсүндөгү укуктары жана милдеттери

1. Ата-энелер же аларды алмаштыруучу адамдар баланын пикирин жана жөндөмүн эске алуу менен окутуунун формасын, билим берүүчү мекеменин тибин жана түрүн тандоого укуктуу.

2. Ата-энелер же аларды алмаштыруучу адамдар балдардын негизги жалпы билим алуусу боюнча милдеттерин аткарбаганы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык администрациялык жоопко тартылышат.

35-статья. Билим берүү мекемелеринин укуктары жана милдеттери

1. Балдар жана ата-энелер, аларды алмаштыруучу адамдар үчүн жеткиликтүү билим берүү мекемелеринин көрүнөө жерлерге уставдардын, ички тартип эрежелеринин тексттери, ал уюмдардын ишин көзөмөлдөөчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жана жергилиткүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын тизмеси алар менен байланышуунун жолдорун көрсөтүү менен илинип коюлат.

2. Билим берүү мекемелеринин ишинде балдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын чектөөгө жол берилбейт.

Баланын мамлекеттик билим берүү мекемесине кириүсүнө мыйзамда каралбаган чектөөлөргө жол берилбейт.

Мамлекеттик билим берүү мекемелеринде акчалай же материалдык кандайдыр жыйымдарды же акыларды мажбурлап алууга жол берилбейт.

3. Билим берүү мекемеси басмырлоону жана кордоону болтурбастан, окуучунун укуктарын жана эркиндиктерин, окуучулардын кадыр-баркын эске алуу менен тарбиялык мунөздөгү чараптар аркылуу гана тартипти камсыз кылат.

4. Билим берүү мекемелеринде балдарды уруп-согуп жазалоого жол берилбейт.

Уруп-согуп жазалоо болгон учурда жазалаган адам, ошондой эле билим берүү мекемесинин жетекчиси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликтерди тартышат.

укуктарын жана таламдарын камсыз
кылуунун негизги багыттары

36-статья. Балдардын саламаттык сактоого укуктарын камсыз кылуу

1. Ар бир бала жашоого, саламаттыгын сактоого жана чындоого укуктуу.
2. Балдардын ден соолугун сактоого жана бакубат жашоо укугу төрөлгөндөн тартып пайда болот жана балдар кандай шартка кабылганына, үй-бүлөсүндө жашаганына, балдарды багуучу мамлекеттик мекемеде же кылмыш жасаганына байланыштуу эркиндигинен ажыратуучу жайларда, тарбиялоочу-эмгектик мекемелерде болгонуна, психикалык, денебой саламаттыгына же аракетке жөндөмсүз деп табылганына карабастан сакталат.

**37-статья. Ата-энелердин жана аларды алмаштыруучу адамдардын
балдардын ден соолугуна тийиштүү камкордуктуу көрүү
милдеттери**

1. Ата-энелер, аларды алмаштыруучу адамдар балдардын саламаттыгына тийиштүү камкордук көрүүнү камсыз кылууга милдеттүү.
2. Медициналык жардамга атايылап кайрылбаган же андан баш тарткан ата-энелер, аларды алмаштыруучу адамдар эгер бул баланын ден соолугуна залал келтирсе ушул Кодексте белгиленген тартилте жоопко тартылышат.

**38-статья. Мамлекеттик органдардын саламаттык сактоо жагындагы
милдеттери**

1. Саламаттык сактоо жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте төмөнкү чараларды камсыз кылышат:
 - жаны төрөлгөн, ымыркай жана эрте жаштагы балдардын ден соолугун медициналык байкоого алуу аркылуу балдардын ден соолугун коргоо боюнча;
 - балдардын өлүмгө учуроо денгээлин азайтуу боюнча;
 - энелерге төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки мезгилдерде саламаттыгын сактоо боюнча тийиштүү кызматтарды көрсөтүү боюнча;
 - ата-энелерге балдардын саламаттыгы жана тамактануусу жөнүндө, эмчек эмизүүнүн артыкчылыштары, бала жашаган чөйрөнүн гигиенасы жана санитариясы жөнүндө маалыматтарды берүү боюнча;
 - алдын алуучу медициналык жардам жана үй-бүлөнү пландаштыруу жагында агартуучу иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү өркүндөтүү боюнча;
 - билим берүү мекемелеринде балдардын саламаттыгын сактоо, анын ичинде тукум улоочулук, саламаттык, жыныстык билим, баңгалик, алкоголь жана тамеки маселелерин жана башка ушул сыйктуу маалыматтарды камтыган программаларды түзүү жана жайылтуу боюнча;
 - жугуштуу жана коркунучтуу жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча;
 - мертинүүгө учуроонун алдын алууну жана сергек жашоо мүнөзүн жайылтуу боюнча.
2. Саламаттык сактоо тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартилте балдарга оорулардын алдын алууну, медициналык диагностиканы, дарылоочу-ден соолук чындоочу иштерди, анын ичинде майып балдарды жана өнөкөт оорудан жабыркаган балдарды диспансердик байкоого алууну, медициналык реабилитациялоону жана санаторийлик-курорттук дарылоону караштырган акысыз,

жеткиликтүү жана квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүүнү ишке ашырат.

8-глава

Социалдык жана эмгектик укуктук мамилелер жагында балдардын укуктарын жана таламдарын камсыз кылуунун негизги бағыттары

39-статья. Балдардын кесиптик бағыт алуу, даярдык жана ишке орношуу укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын камсыз кылуу

1. Балдар жаш курагына, ден соолугунун абалына, жалпы билиминин жана кесиптик даярдыгынын деңгээлдерине жараша кесиптик даярданууга, ишке орношууга укуктуу.

2. Баланы ишке алуудагы төмөнкү курак он төрт жаш эсептелет.

3. Жумуш убактысынын узактыгы, эмгек шарттары, эмгектик укуктук мамилелердеги баланын укуктары жана жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси менен аныкталат.

Он төрт жашка чыккан бала ата-энелеринин биринин жана аларды алмаштыруучу адамдардын же Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн жазуу жүзүндөгү макулдугу менен окуусунан бош убактысында ден соолугуна зыян келтирбegen жана окуу процессин бузбаган жумуштарды аткарууга эмгек келишимин түзүүгө укуктуу.

4. Мамлекет башталгыч эмгектик (кесиптик) даярдык мекемелер системасы аркылуу он төрт жаштан баштап балдардын кесипке даярдануу укуктарын камсыз кылат.

5. Менчиктин бардык түрүндөгү ишканалар, мекемелер жана уюмдар ишке орноштуруу кызматтарынын жолдомолору боюнча балдарды квоталануучу жумушчу орундарына алууга милдеттүү. Балдарды бошотууга баланын же Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн макулдугу боюнча, болбосо соттун чечими менен гана жол берилет.

40-статья. Балдардын эмгегин пайдалануу

1. Кыргыз Республикасында менчигинин түрүнө карабастан ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда, анын ичинде кооперативдерде, үй-бүлөлүк жана ижарапык подрядда балдарды мажбурлаган же анын ден соолугуна жана (же) денебой, акыл-эс, рухий, адептик жана (же) моралдык өсүшүнө залал келтирүүчү эмгектин бардык түрлөрүнө тыюу салынат.

2. Кыргыз Республикасында балдардын эмгегин жаман түрлөрүндө пайдаланууга тыюу салынат.

Эмгек шарты зыяндуу же опурталдуу жумуштарда, жер астындагы жумуштарда, ошондой эле аткаруу балдардын ден соолугуна жана адептик өсүшүнө зыян келтирүүсү мүмкүн болгон жумуштарда (оюн-зоок бизнесинде, түнкү кабаре жана клубдарда, спирт ичимдиктерин, тамеки буюмдарын, баңгизаттуу жана уулуу дары-дармектерди ж.у.с. өндүрүүдө, ташып жеткирүүдө жана сатууда) балдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салынат.

Балдардын алар учун белгиленген ченемден ашык оор нерселерди көтөрүүлөрүнө жана ташууларына тыюу салынат.

Балдардын эмгегин колдонуу тыюу салынган жумуштардын тизмеси, ошондой эле оор нерселерди көтөрүүнүн ченемдик чектери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте белгиленет.

9-глава

Балдардын мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктары

41-статья. Балдардын укук жөндөмдүүлүгү жана аракет жөндөмдүүлүгү

1. Балдардын укук жөндөмдүүлүгү жана аракет жөндөмдүүлүгү, алардын мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктары Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдары менен жөнгө салынат.

2. Бала Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Кодекс жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен сакталуучу жана корголуучу менчик укугуна ээ.

Балдар өздөрү тапкан кирешелерге, өздүк каражаттарына сатып алган мүлккө менчик укугуна ээ.

Балдар өз ата-энелеринен жана үй-бүлөнүн башка мүчөлөрүнөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартилте жана өлчөмдердө каржы алууга укуктуу.

Жубайлардын (ата-энелеринин) биргелешкен жалпы менчиги болгон мүлктүү бөлүштүрүлгөн бардык учурларда балдардын мүлктүк укуктары көңүлгө алынууга тийиш.

Ата-энелери же алардын бирөө сот чечими менен дайынсыз жок деп табылган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык балдар алардын каражаттарынын эсебинен багылууга укуктуу.

3. Баланын аракетке жөндөмдүүлүгү бойго жеткенде, башкача айтканда он сегиз жашка чыккан учурдан тартып толук көлөмдө пайда болот.

4. Он сегиз жашка чыкканга чейин мыйзамда белгиленген тартилте никеге турган бала никелешкен учурдан тартып толук көлөмдө аракет жөндөмдүүлүгүнө ээ болот.

Никеге туруунун натыйжасында алынган аракет жөндөмдүүлүгү нике бузулган учурда да толук өлчөмдө сакталат.

42-статья. Он төрт жашка чейинки балдардын аракетке жөндөмдүүлүгү

1. Он төрт жашка чейинки балдар түзгөн бүтүмдөр ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөндөн башка учурларда жараксыз болот.

2. Он төрт жашка чейинки баланын атынан бутүмдү ушул статьянын 3-пунктунда көрсөтүлгөндөн башка учурларда алардын мыйзамдуу өкүлдөрү ата-энелери, асыроочулар же камкорчулар гана түзө алышат.

3. Жетиден он төрт жашка чейинки бала төмөнкү бүтүмдөрдү өз алдынча жасоого укуктуу:

1) тиричиликтик майда бүтүмдөр;

2) нотариуста күбөлөндүрүүнү же жол-жоболоону, же мамлекеттик каттоону талап кылбаган, кайтарымсыз пайда алууну көздөгөн бүтүмдөр;

3) мыйзамдуу өкүлү берген каражаттарды тескөө же анын макулдугу менен үчүнчү жак тийиштүү максат үчүн же эркинче пайдалануу үчүн берген каражаттарды тескөө боюнча бүтүмдөр.

4. Он төрт жашка чейинки баланын кредиттик мекемелерге аманат салуу жана аларды тескөө укугу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

5. Он төрт жашка чейинки баланын бүтүмдөрү, анын ичинде өз алдынча жасаган бүтүмдөрү боюнча мүлктүк жоопкерчилиktи, милдеттенменин бузулушунда алардын күнөөсү жок экенин далилдей алышпаса, анын ата-энелери, асыроочулары же камкорчулары

тартышат.

43-статья. Он төрттөн он сегиз жашка чейинки балдардын аракет жөндөмдүүлүгү

1. Он төрттөн он сегиз жашка чейинки бала ушул статьянын 2-пунктунда аталғандан башка бүтүмдөрдү өзүнүн мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, ата-энелеринин, асыроочуларынын же камкорчуларынын жазуу жүзүндөгү уруксаты менен түзөт.

Баланын андай уруксатсыз жасаган бүтүмү, аны кийин ата-энелери, асыроочулары же камкорчулары жазуу жүзүндө кубаттаса жарактуу болот.

2. Он төрттөн он сегиз жашка чейинки бала ата-энелеринин, асыроочуларынын жана камкорчуларынын макулдугусуз төмөнкүлөргө өз алдынча укуктуу:

- 1) өзүнүн эмгек акысын, стипендиясын жана башка кирешелерин тескөөгө;
- 2) мыйзамга ылайык кредиттик мекемелерге аманат салууга жана аларды тескөөгө;
- 3) ушул Кодекстин 41-статьясынын 3-пунктунда каралган тиричиликтик майда бүтүмдөрдү жана башка бүтүмдөрдү түзүүгө.

3. Он төрттөн он сегиз жашка чейинки бала ушул статьянын 1 жана 2-пункттарына ылайык жасаган бүтүмдөрү үчүн мүлкүк жоопкерчиликті өз алдынча тартат.

Өзүнүн иштери менен келтирген зыян үчүн андай бала Кыргыз Республикасынын Жаңандык кодексине ылайык жоопкерчилик тартат.

4. Жетиштүү себептер болгон учурда, бала Кыргыз Республикасынын Жаңандык кодексине жана ушул Кодекске ылайык толук аракетке жөндөмдүү болгондон башка учурларда, сот ата-энелердин, асыроочулардын же камкорчулардын, же Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн сунуштамасы боюнча он төрттөн он сегиз жашка чейинки баланын өзүнүн эмгек акысын, стипендиясын же башка кирешелерин өз алдынча тескөө укугун чектей же ал укуктан ажырата алат.

44-статья. Баланын турак жайга укугу

1. Он төрт жашка чейин балдардын жашоочу жери ата-энелеринин, асыроочуларынын же камкорчуларынын жашаган жери катары таанылат.

2. Турак жайдын менчик ээсинин үй-бүлө мүчөлөрү болуп саналган, аны менен чогуу жашап турган балдар турак жай аятына бирдей укукка ээ болушат.

3. Үй-бүлө ээлеп турган турак жай аяты менчиктештирилгенде бала жаш курагына карабастан, ал аянтка укуктан бирдей даражада пайдаланат.

4. Жетим-балдар, ата-энелеринин камкордугусуз калган, балдардын жатак мекемелерине, балдар үйлөрүнө, туугандарына, камкорчуларына же көзөмөлдөөчүлөрүнө жайгаштырылган балдардын өздөрү мурда жашап турган турак жай аятына укуктары сакталат. Эгер ал жайга жайгаштырууга мүмкүн болбосо, анда алар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ошого барабар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленгенден кем эмес ченемде турак жай аяты менен кезексиз камсыз кылынат.

45-статья. Балдардын мураскорлук укуктары

1. Балдар Кыргыз Республикасынын Жаңандык кодексине ылайык мүлкүтү мурастоо укугунан ээ.

2. Балдар белекке же мурас иретинде алган мүлккө менчик укугунан ээ.

3. Балдар, анын ичинде асыранды балдар, ошондой эле өлгөн мурас берүүчүнүн, ал өлгөндөн кийин туулган баласы мыйзам боюнча мурастоодо биринчи кезектеги мурасчы

болуп эсептелинег жана ата-энелери өлгөндөн кийин башка адамдардын пайдасына мурас калтырылганда милдеттүү үлүшкө укуктуу.

Ата-энелеринин экөө төң же жалгыз ата-энеси өлгөн учурда камкордукка же көзөмөлгө алуу органдары балдардын мураскорлук укуктарын коргоо жана сактоо боюнча зарыл чараларды көрүүгө милдеттүү.

46-статья. Балдардын интеллектуалдык ишмердигинин жыйынтыктарына укуктары

1. Балдар өзүнүн интеллектуалдык жана чыгармачыл ишмердигинин жыйынтыктарына ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө укуктуу.

2. Балдардын интеллектуалдык ишмердигинин жыйынтыктарына мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктары Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдары менен жөнгө алынат.

Ата-энелер, аларды алмаштыруучу адамдар, эгер алар жок болсо Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү балдардын интеллектуалдык ишмердигинин жыйынтыктарына мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке укуктарын коргоо жана сактоо боюнча зарыл чараларды көрүүгө милдеттүү.

III бөлүм ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯ

10-глава Ювеналдык юстиция

47-статья. Ювеналдык юстиция түшүнүгү жана принциптери

1. Мыйзам менен чатагы бар он төрттөн он сегиз жашка чейинки балдарга карата сот адилеттигин жана социалдык реабилитацияны ишке ашыруу маселелерин камтыган иш чаралардын системасы Кыргыз Республикасынын тийиштүү кылмыш-жазык жана жаза-процесстик мыйзамдары менен жөнгө салынат.

2. Ювеналдык юстиция төмөнкү принциптерге негизденет:

- мыйзам менен чатагы бар балдардын укуктарын жана эркиндиктерин чектөөчү чараларды колдонуунун өзгөчө тартиби;
- балдарда өз кадыр-баркын жана өзүнүн аброюн баалоо сезимин өстүрүү;
- баланын коомго кайрадан алакалаштыруу;
- баланын коом турмушундагы иштиктүү ролун ишке ашырууга болгон муктаждыктарын эске алуу.

48-статья. Эркиндигинен ажыратылган балдардын укуктарын кепилдөө

1. Мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эч бир бала кыйноого же катаал, адамгерчиликсиз, басмырлаган мамилелеге же жазага дуушарланбашы учун чараларды көрүштөт.

2. Эл аралык укуктун жалпы таанылган ченемдерине ылайык балдарды кайтарууга алуу чарасын тандоо, ошондой эле эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазалоо сыйктуу токтолтуу чаралары эң акыркы чара катары жана жаза мүмкүн болушунча кыска мөөнөткө гана колдонулуга тийиш.

IV бөлүм
КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

49-статья. Ушул Кодексти бузгандык үчүн жоопкерчилик

Ушул Кодексти бузгандар же аткарылышына тоскоолдук кылгандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген административик жана/же кылмыш-жазык жоопкерчиликтерин тартышат.

50-статья. Ушул Кодекстин күчүнө кириүсү жөнүндө

1. Ушул Кодекс Балдар иштери боюнча комиссиянын жана Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн түзүмүн, укуктук статустарын жана милдеттерин жөнгө салуучу 2007-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кириүчү жоболордон башкалары 2006-жылдын 1-июнунан тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары жана ченемдик укуктук актылары ушул Кодекске ылайык келтирилгенге чейин алардын ушул Кодекске карши келбegen бөлүктөрү колдонулат.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө:

- өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Кодекске ылайык келтирисин;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актыларын ушул Кодекске ылайык келтириүү жөнүндө сунуштарды даярдасын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизсин.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- "Жашы жетпегендердин укуктарын сактоо жана коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 22-ноябрь 1999-ж., N 126;

- "Жашы жетпегендердин укуктарын сактоо жана коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 17-июль, 2004-ж., N 90.

Кыргыз Республикасынын Президенти К.Бакиев

2006-жылдын 9-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңеши тарабынан кабыл алынган